



КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮ ТОКТОМ

2014-жылдын 21-июлу № 403

Кыргыз Республикасында жалпы орто билимдин мамлекеттик билим берүү стандартын бекитүү жөнүндө

(КР Өкмөтүнүн [2016-жылдын 15-ноябрындагы № 590](#), [2017-жылдын 18-августундагы № 496](#) токтомдорунун редакциясына ылайык)

Жаңы типтеги билим берүү стандарттарын киргизүү аркылуу билим берүүнүн сапатын жогорулатуу максатында, “Билим берүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын [Мыйзамынын](#) 5-беренесине, “Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын [конституциялык Мыйзамынын](#) 10 жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Тиркелген: Кыргыз Республикасында жалпы мектептик билимдин мамлекеттик билим берүү [стандарты](#) (мындан ары – Мамлекеттик стандарт) бекитилсин.

(КР Өкмөтүнүн [2016-жылдын 15-ноябрындагы № 590](#) токтомунун редакциясына ылайык)

2. Төмөнкүлөр белгиленсин:

- Мамлекеттик стандарт ушул токтомдун тиркемесине ылайык Кыргыз Республикасынын мектептик билим берүү тутумуна жаңы муундагы стандарттарды этап-этап менен киргизүү аркылуу [Иш-чаралардын планына](#) жараша жүзөгө ашырылат;

- предметтик билим берүү стандарттары Мамлекеттик стандарт менен бекитилген түзүмгө ылайык Мамлекеттик стандарттын негизинде иштелип чыгат.

3. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги:

- өз чечимдерин ушул токтомго ылайык келтирсин;

- Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларына ушул токтомдон келип чыккан өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү боюнча сунуштарды белгиленген тартипте киргизсин.

4. Бул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

5. Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын билим берүү, маданият жана спорт бөлүмүнө жүктөлсүн.

Премьер-министр

Дж.К. Оторбаев

Кыргыз Республикасынын
Өкмөтүнүн 2014-жылдын
21-июлундагы № 403
токтомуна
[тиркеме](#)

**Кыргыз Республикасынын мектептик билим берүү
системасына жаңы муундагы стандарттарды этап менен
киргизүү иш-чараларынын
ПЛАНЫ**

(КР Өкмөтүнүн [2016-жылдын 15-ноябрындагы № 590](#), [2017-жылдын 18-августундагы № 496](#) токтомдорунун редакциясына ылайык)

№	Иш-чаралар	Мөөнөтү	Жооптуу аткаруучулар
1	Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүү уюмдарынын 1-4, 5-9, 10-11-класстары үчүн жаңы муундагы предметтик стандарттарды БИМдин чечими менен бекитүү	2016-2017-жылдар	БИМ
2	1-5-класстар үчүн предметтик стандарттарды киргизүү	2017-2018-жылдар	БИМ, райондук/шаардык билим берүү башкармалыктары, бөлүмдөрү, борборлору, жалпы билим берүүчү уюмдар
3	5-9-класстар үчүн предметтик стандарттарды киргизүү	2018-2019-жылдар	БИМ, райондук/шаардык билим берүү бөлүмдөрү, жалпы билим берүүчү уюмдар
4	10-11-класстар үчүн предметтик стандарттарды киргизүү	2019-2020-жылдар	БИМ, билим берүү башкармалыктары, бөлүмдөрү, борборлору, жалпы билим берүүчү уюмдар
5	Жаңы муундагы стандарттар үчүн окуу-методикалык комплекстерди (ОМК) иштеп чыгуу жана басып чыгаруу	2016-2019-жылдар	БИМ, Финмин
6	Жаңы муундагы предметтик стандарттар боюнча жалпы билим берүү уюмдарынын мугалимдеринин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо курстарын өткөрүү	Дайыма	Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы Педагогика кызматкерлеринин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо республикалык институту
7	Мугалим адистерди даярдоо	Дайыма	БИМ, педагогикалык кадрларды даярдоо боюнча университеттер, институттар, колледждер



КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮ ТОКТОМ

2016-жылдын 15-ноябры № 590

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 21-июлундагы № 403 "Кыргыз Республикасында жалпы орто билимдин мамлекеттик билим берүү стандартын бекитүү жөнүндө" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу

Мектептик билим берүү системасын профилдик билим берүүнү уюштурууга даярдоо максатында, "Билим берүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын [Мыйзамынын](#) 5-беренесине, "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын [конституциялык Мыйзамынын](#) 10 жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 21-июлундагы № 403 "Кыргыз Республикасында жалпы орто билимдин [мамлекеттик билим берүү стандартын](#) бекитүү жөнүндө" [токтомуна](#) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:

- аталышындагы жана 1-пунктундагы "орто" деген сөз "мектептик" деген сөз менен алмаштырылсын;

- жогоруда аталган [ТОКТОМ](#) менен бекитилген Кыргыз Республикасынын мектептик билим берүү тутумуна жаңы муундагы стандарттарды этап менен киргизүү боюнча иш-чаралардын [планы](#) ушул токтомдун [тиркемесине](#) ылайык редакцияда баяндалсын;

жогоруда аталган [ТОКТОМ](#) менен бекитилген Кыргыз Республикасында жалпы орто билимдин [мамлекеттик билим берүү стандартында](#):

- аталышындагы, 1-пунктундагы, 9-пункттун бешинчи абзацындагы, 2-главанын аталышындагы "орто" деген сөз "мектептик" деген сөз менен алмаштырылсын;

- 2-пункттун 1-пунктчасындагы "деңгээлинде" деген сөз "баскычтарда" деген сөз менен алмаштырылсын;

9-пунктта:

- экинчи абзацтагы "окутуунун бардык баскычтарында жана окутуунун бардык профилдеринде" деген сөздөр "мектептик билим берүүнүн бардык баскычтарында жана профилдеринде" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

- алтынчы абзацтагы "деңгээлдеринде" деген сөз "баскычтарында" деген сөз менен алмаштырылсын;

- сегизинчи абзацтагы "региондук/жергиликтүү" деген сөздөр "жергиликтүү" деген сөз менен алмаштырылсын;

- он үчүнчү жана он төртүнчү абзацтар төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"- компетенттүүлүк - белгилүү бир кырдаалда (окуу, жеке жана кесиптик) билимдин жана ыктын ар кандай элементтерин өз алдынча колдонууга адамдын интеграцияланган жөндөмү;

- компетенция - окуучуну (үйрөнүүчүнү) билим алууга даярдоого карата мурдатан коюлган, анын белгилүү бир чөйрөдөгү натыйжалуу үзүрлүү иши үчүн зарыл болгон социалдык талап (ченем);";

он жетинчи-жыйырманчы абзац төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"- билим берүү процесси - педагогдордун түздөн-түз катышуусу менен ар кандай түрдөгү сабактар жана окуучунун өз алдынча сабактары формасында, ошондой эле окуучулардын жана бүтүрүүчүлөрдүн сынактары, зачеттору, аттестациялоонун башка түрлөрү сыяктуу окутуунун жана тарбиялоонун уюштурулган процесси. Билим берүү программаларын ишке ашыруу билим берүү процесси аркылуу жүзөгө ашырылат;

- белги - бул символ, окуучулардын окуудагы жетишкендиктеринин баасын цифралар, тамгалар, сүрөттөр же жаңсоолор менен шарттуу-формалдык түрдө, сандык туюндуруу;

- баа - окуучуларды баалоонун жыйынтыктарын сандык жана сапаттык чагылдыруу;

- баа берүү - окуучулардын алардын этикалык жана интеллектуалдык өнүгүүсүнө жана алар тарабынан турмуштук зарыл болгон компетенцияларга ээ болуусуна, ошондой эле бул иштин билим берүүнүн сапатын жакшыртуу максатында билим берүүнүн мамлекеттик стандарттарынын талаптарына ылайык келүүсүн аныктоо үчүн окуучулар, мугалимдер, ата-энелер менен эки жактуу байланышты жүзөгө ашырууга багытталган маалымат арттыруучу ишин өлчөө, интерпретациялоо жана талдоо процесси;"

жыйырма тогузунчу абзац төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"- окутуунун максаты - күн мурунтан берилген жана сыпатталган шарттар, окуучунун келечектеги ишинин ыкмалары; билим алуунун натыйжасында ээ болгон иштин мүмкүн болгон түрлөрүнө карата анын жөндөмү;"

төмөнкүдөй мазмундагы отуз биринчи абзац менен толукталсын:

"- мектептик билим берүү - тарбиялоо жана билим берүү системасы, ал коомдогу активдүү иши үчүн жетиштүү болгон, анын баскычтарына тиешелүү билимди, ыктарды, тажрыйбалык көндүмдөрдү камсыз кылат.";

- 15-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"15. Негизги компетенттүүлүк болуп конкреттүү предметтердин мазмуну аркылуу калыптануучу жана ишке ашырылуучу, окуучунун социалдык тажрыйбасына негизделүүчү билим берүүнүн натыйжасы саналат,";

- 34-пунктта:

биринчи абзац "чөйрөлөрү жана" деген сөздөрдөн кийин "мектептик жалпы" деген сөздөр менен толукталсын;

4-пунктчанын экинчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"- предметтик стандартты аткарууга мүмкүндүк берген ресурстар камсыз кылууга минималдуу талаптар;"

- 35-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"35. Предметтик стандарт Мамлекеттик билим берүү стандартынын талаптарын мектептик билим берүүнүн баскычтарына ылайык ишке ашырат жана конкреттештирет. Окуучулар тарабынан иликтелип жаткан мазмундуу материал башка билим берүү жаатындагы предметтердин материалдары менен координацияланууга жана өзүнүн билим берүү тармагында жолун жолдоочулукка жана ырааттуулукка ээ болууга тийиш.";

- 37-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"37. Окуучулардын класстар боюнча окуу жүктөмүнүн чеги алардын физиологиялык жана психологиялык мүмкүнчүлүктөрүн, ошондой эле окуу материалдарын өздөштүрүү үчүн коюлган талаптарды жана иштин түрлөрүн эске алуу менен класстар боюнча төмөнкүдөн ашпаган көлөмдө (1-4-класс - беш күндүк окуу жумасында, калган класстар - беш күндүк окуу жумасында, жумалык окуу жүктөмү 30 сааттан ашкан учурда - жалпы билим берүү уюму 6 күндүк окуу жумасын аныктайт) бекемделет:

Класстар	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Окуу жүктөмүнүн чеги	20	23	25	26	30	31	33	34	35	32	33
Бир жумалык окуу жүктөмүнүн чеги	20	22	24	25	26	29	30	30	30	29	30

".

,

- 40-пункт төмөнкүдөй мазмунда баяндалсын:

"40. Бир жумалык окуу жүктөмүнүн алкагында убакытты мамлекеттик, мектептик жана элективдик (тандоо боюнча предметтер) үлүштөргө болжолдуу бөлүштүрүү төмөнкү схема боюнча жүргүзүлөт:

Класстар	Мамлекеттик компонент (%)	Мектептик компонент (%)	Элективдик компонент (тандоо боюнча предметтер) (%)
1-7-класстар	95	5	-
8-9-класстар	90	10	-
10-11-класстар	85	10	5

".

,

- 43 жана 44-пункттар төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"43. Окуу планынын мектептик компоненти билим берүү уюмунун өзгөчөлүктөрүн (багыттарын) чагылдырат жана окуп жаткандардын жана алардын ата-энелеринин (мыйзамдуу өкүлдөрүнүн) макулдашылган кызыкчылыктарын, муктаждыктарын жана мүмкүнчүлүктөрүн билдирет.

44. Мектептик компонент билим берүү уюмдары тарабынан өз алдынча иштелип чыгат жана окуп жаткандардын жана алардын ата-энелеринин (мыйзамдуу өкүлдөрүнүн) макулдугу менен ишке ашырылат. Бир жумалык окуу жүктөмүнүн алкагында мамлекеттик, мектептик жана элективдик (тандоо боюнча предметтер) компоненттер республикалык бюджеттин эсебинен каржыланат,";

- 46 жана 47-пункттар төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"46. Предметтик стандарттарды жана базистик окуу планын иштеп чыгуу жана бекитүү Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан жүзөгө ашырылат.

47. Билим берүү чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу орган жалпы билим берүү уюмунун окуу планын Мамлекеттик билим берүү стандартынын 37-пункту менен ар бир класс үчүн белгиленген окуу жүктөмүнүн алкагында эксперименталдык (пилоттук) ишмердиктин муктаждыгынан улам, билим берүүнү башкаруунун тиешелүү бөлүмдөрүнүн сунушу боюнча бекитет.";

- 53-пункт төмөнкүдөй мазмунда баяндалсын:

"53. Компетенттик мамилеге негизделген стандарттарды өздөштүрүү үчүн окутууну уюштуруу формалары өзгөрөт. Салттуу сабактар менен катар окутуунун активдүү жана интерактивдүү технологиялары, долбоордук жана изилдөөчүлүк иштер колдонулат.";

Кыргыз Республикасында жалпы орто билим берүүнүн мамлекеттик билим берүү стандартына карата Билим берүү чөйрөлөрүн калыптандыруунун принциптери жана негиздери [тиркемесинин](#) "Билим берүү чөйрөлөрү жана предметтери" бөлүмү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"

Билим берүү чөйрөлөрү						
Тилдик	Социалдык	Математикалык	Табигый илимдер	Технологиялык	Искусство	Ден соолук маданияты

(эн е тил, кыргыз, орус жана чет тилде ри)	(тары х, "Адам жана коом", укук таануу)	(матема тика, алгебра, геометрия)	(хим ия, биологи я, физика, геогра фия, астроно мия)	(технол огия, чийме жана дизайн, компьютер дик сабаттуулук)	(адаби ят, музыка, көркөм сүрөт чыгармач ылыгы)	(дене тарбия, турмуш- тиричили к коопсузд угунун негиздер и)
---	--	--	--	---	---	--

".

2. Төмөнкүлөр күчүн жоготту деп таанылсын:

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн "2004-жылдын 23-июлундагы № 554 Кыргыз Республикасынын мектептик билим берүүсүнүн [Мамлекеттик билим берүү стандартын](#) бекитүү жөнүндө" [токтому](#);

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 23-мартындагы № 202 "Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүүчү уюмдарында мектептик окуу жүктөмүн этабы менен кыскартуу жөнүндө" [токтому](#).

3. Ушул токтом жалпыга маалымдоо каражаттарында расмий жарыяланууга тийиш жана 2016-жылдын 1-сентябрынан тартып күчүнө кирет.

Премьер-министр

С. Жээнбеков

Тиркеме

"Тиркеме

**Кыргыз Республикасынын мектептик билим берүү системасына жаңы
муундагы стандарттарды этап менен киргизүү иш-чараларынын
ПЛАНЫ**

№	Иш-чаралар	Мөөнөтү	Жооптуу аткаруучулар
1	Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүү уюмдарынын 1-4, 5-9, 10-11-класстары үчүн жаңы муундагы предметтик стандарттарды БИМдин чечими менен бекитүү	2016- 2017- жылдар	БИМ
2	1-4-класстар үчүн предметтик стандарттарды киргизүү	2017- 2018- жылдар	БИМ, райондук/шаардык билим берүү башкармалыктары, бөлүмдөрү, борборлору, жалпы билим берүүчү уюмдар
3	5-9-класстар үчүн предметтик стандарттарды киргизүү	2018- 2019- жылдар	БИМ, райондук/шаардык билим берүү бөлүмдөрү, жалпы билим берүүчү уюмдар

4	10-11-класстар үчүн предметтик стандарттарды киргизүү	2019-2020-жылдар	БИМ, билим берүү башкармалыктары, бөлүмдөрү, борборлору, жалпы билим берүүчү уюмдар
5	Жаңы муундагы стандарттар үчүн окуу-методикалык комплекстерди (ОМК) иштеп чыгуу жана басып чыгаруу	2016-2019-жылдар	БИМ, Финмин
6	Жаңы муундагы предметтик стандарттар боюнча жалпы билим берүү уюмдарынын мугалимдеринин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо курстарын өткөрүү	Дайыма	Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы Педагогика кызматкерлеринин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо республикалык институту
7	Мугалим адистерди даярдоо	Дайыма	БИМ, педагогикалык кадрларды даярдоо боюнча университеттер, институттар, колледждер



КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮ ТОКТОМ

2017-жылдын 18-августу № 496

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 21-июлундагы № 403 "Кыргыз Республикасында жалпы мектептик билимдин мамлекеттик билим берүү стандартын бекитүү жөнүндө" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу

Мектептик билим берүүнүн сапатын жогорулатуу максатында, "Билим берүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын [Мыйзамынын](#) 5-беренесине, "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын [конституциялык Мыйзамынын](#) 10 жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү
ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 21-июлундагы № 403 "Кыргыз Республикасында жалпы мектептик билимдин мамлекеттик билим берүү стандартын бекитүү жөнүндө" [токтомуна](#) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) жогоруда аталган [токтом](#) менен бекитилген Кыргыз Республикасында жалпы мектептик билимдин [мамлекеттик билим берүү стандартында](#):

- 37-пунктунун "Бир жумалык окуу жүктөмүнүн чеги" сабынын 5-мамычасындагы "26" деген цифралар "29" деген цифралар менен алмаштырылсын;

2) жогоруда аталган [токтом](#) менен бекитилген Кыргыз Республикасынын мектептик билим берүү системасына жаңы муундагы стандарттарды этап менен киргизүү иш-чараларынын [планында](#):

- 2-пунктундагы "4" деген цифра "5" деген цифра менен алмаштырылсын.

2. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги:

- кийинки жылдарга базистик окуу планын оптималдаштырсин;

- өзүнүн чечимдерин ушул токтомго ылайык келтирсин.

3. Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги 2017-2018-окуу жылдарына карата базистик окуу планын ишке ашыруу үчүн эсептөөлөргө ылайык 23,0 (жыйырма үч) миллион сом өлчөмүндө кошумча каражат бөлүп берсин.

4. Ушул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын билим берүү, маданият жана спорт бөлүмүнө жүктөлсүн.

5. Ушул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

Премьер-министр

С.Ш.Жээнбеков